



**2025-жылдын 31-Январь карата (аны кошо алганда)
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ

Бишкек ш., Чуй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	31-Январь 2025- жыл	31-Январь 2024- жыл
Пайыздык киреше	395,682	350,626
Пайыздык чыгаша	(124,883)	(82,502)
ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕРДИН НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЖОГОТУУЛАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	270,799	268,124
Пайыздык активдердин нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдарды калыбына келтирүү/ (чыгымдар)	27,913	(2,751)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	298,712	265,373
Чет өлкө валютасы менен операциялардан пайда	76,029	64,024
Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн коммиссиондук кирешелер	77,816	97,716
Коммиссиондук чыгашалар	(71,229)	(66,781)
Башка кирешелер	1,340	2,486
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	83,956	97,445
ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР	382,668	362,818
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР	(199,547)	(167,324)
ПАЙДА САЛЫГЫН ЖАНА БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	183,121	195,494
(Чыгымдар) / Башка операциялардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдарды калыбына келтирүү	(9,779)	689
ПАЙДА САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	173,342	196,183
Пайда салыгына кеткен чыгашалар	(20,764)	(20,112)
ТАЗА ПАЙДА	152,578	176,071
<i>Пайдага же чыгымга кайра классификацияланышы мүмкүн болгон статьялар</i>		
Адилет нарк боюнча кайрадан баалануучу резервдин өзгөрүүсү (Башка жыйынды киреше аркылуу баалануучу инвестициялар)	-	-
Пайдада жана чыгымда таанылган күтүлүүчү кредиттик чыгамдарынын резервдеринин калыбына келтирилүүсү	-	-
ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	152,578	176,071
<i>Бир акцияга туура келген пайда, сом</i>	<i>25</i>	<i>29</i>

Маалымат:

Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык таза пайда

101,541

187,124

Башкы Менеджер

Шевки Сарылар

Башкы Бухгалтер

Тилек Аширбаев



**2025-жылдын 31-Январь карата (аны кошо алганда)
ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКОО ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Бекитилген көрсөткүч	Ченемдин иш жүзүндөгү көрсөткүчү
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% жогору эмес	16.9%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% жогору эмес	2.4%
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% жогору эмес	15.9%
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% жогору эмес	0.0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	14% кем эмес	17.4%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	9,5% кем эмес	17.2%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	8% кем эмес	17.2%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	12.2%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	52.4%
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	10% жогору эмес	-
"Кыска" ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	10% жогору эмес	-
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)	20% кем эмес	18.6%
Баалуу металлдар түрүндөгү "узун" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Баалуу металлдар түрүндөгү "кыска" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)	Колдонулбайт	Колдонулбайт

Башкы Менеджер



Башкы Бухгалтер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Шевки Сарылар

Тилек Аширбаев